



Имамдын, же намазды жалгыз окуп жаткан адамдын астында бир тоскоолдук (сутра) болушу сүннөт болот. Ал эми имамга уюп окугандарга, имамдын сутрасы жетиштуу.

Намаз окуп жаткан кезде адам саждада чекеси тийчү жерди гана карап, башка жакка бурулуп алаксы болбошу керек.

Эки бутун эки ийнинин деңгээлинде коёт, көп да, аз да эмес, жана тышкы тарабынан түздөйт.

Намаздын шарттары аткарылган соң, "Аллаху Акбар" - деп айтып эки колун, манжалары кымтылган абалда, ийин же кулак деңгээлине көтөрөт, жана эки алаканы кыбыла тарапка беттелет.



1

2

3

Андан кийин оң алаканын сол алаканынын тышкы бетине, же болбосо кырк муунга, же билегине коюп, кол байлайт «төшүнө байланат». Же оң колу менен сол колун кырк муундан кармайт.

Кийин намазды баштоочу (ал-истифтах) дубасын окуу "мустахаб" парз эмес, бирок жакшы болот, бул биринчи рекетте гана окулат. Сүннөттө келген башка дубалардан дагы түрлөп окуганы жакшыраак. Окулчу дуба:



Анан "Би-сми-Ляхи ар-Рахмаани ар-Рахим" деп айтып, кийин ар бир сөзүнө, тамга-тыбышына көңүл буруп, ирээти менен, бир дагы аятын калтырбай "ал-Фатиха" - сүрөөсүн окуйт.

«СубханакияЛлахума уа бихамдикя уа табарака-смука уа та` аля джаддука уа ля иляха гайрук»

Бисмил-ляхи ррахмаани ррахим «1» Аль-хамду лил-ляхи раббиль-аалымин «2» Ар-рахмаани ррахим «3» Маалики яумид-дин «4» Ийаакя на'буду ва ийаакя наста'ин «5» Ихдина ссырооталь-мустаким «6» Сыроотол-лязиина ан'амта 'аляйхим, гайриль-магдууби 'аляйхим ва ляд-дооллин «7»

Кийин "истиаза" айтып Аллахтан коргоо тилейт. Истиаза бул: "Азу би-Ляхи минаш - шайтоонир - ражийм" - деген сөздөрү.

"Ал-Фатихадан" кийин "истиаза" айтпастан Курандан бир үзүндү окуганы дурус. Бир сүрөөнү башынан окуганы жатса гана "Би-сми-Ляхи ар-Рахмаани ар-Рахим" деп баштайт.



4

5

Анан эки колун баштагыдай көтөрүп, "Аллаху Акбар" - деп такбир кылат дагы, андан соң бел ийип рүкүүгө « жүгүнүүгө» кетет. Эки колу менен эки тизесин кармайт, жана эки чыканагы бүгүлбөшү керек. Ал эми далысын бүкүрөтпөй, башы менен бир деңгээлде түз кармайт. Бел ийген учурда: "Субхаана роббияль-Азыйм" - деп жок дегенде бир жолу айтуусу милдет, жана сүннөттө көрсөтүлгөн сөздөрдү да кошуп көбүрөөк айтканы жакшы.

Жүгүнүүдөн көтөрүлүп баратып, толук түз турганга чейин "СамиаЛлаху лиман хамидах" - деп айтат, жана эки колун ийин же кулак деңгээлине көтөрөт.

Андан толук түздөлгөндө "Роббанаа уа лякаль-хамд" - деп айтат. Сүннөттө келген башка сөздөрдү улап айтканы да дурус.


Андан кийин колун көтөрбөстөн "Аллаху Акбар" - деп айтып, денесинин жети мүчөсүнө чөгөлөп сажда кылат. Алар: чеке менен мурун, эки алакан, эки тизе жана эки бутунун манжаларынын ички бети.

Сажда учурунда колдорун капталдарынан, курсакты сандарынан, сандарын балтырларынан алыстатып, чыканактарын жерге тийгизбеши керек.



6

7




Ошол кезде жок дегенде бир ирээт "Субхаан Роббияль-Аля" деп айтуусу зарыл, жана сүннөттө көрсөтүлгөн башка сөздөрдү да кошсо жакшы. Жана ал өзү каалаган дуаларын айтып, тиленсе дагы болот, бирок пайгамбардан келген дуалар менен кайрылганы абзелерээк.

Андан кийин "Аллаху Акбар" деген сөз менен сол таманын төшөй отуруп, оң таманын тик кармайт. Ушул кезде оң буттун манжалары кыбыла тарапка караш керек. Эки алаканы болсо тизесинен ойдороок - сандарына коюлат жана ушул абалда "Роббих фирли" деп айтуу керек. Ушул отуруш баардык намаздарда болот, бир эле үч же төрт рекеттен турган намаздарда, "тауаррук" аттуу отуруш бар: сол бутту оң шыйрактын астына салып отуруу.



8



9

Андан соң "Аллаху Акбар" деген сөздөр менен биринчи ирээт кылгандай эле кайра дагы бир сажда кылат. Аны аткарган соң "Аллаху Акбар" деген сөздөр менен экинчи рекетке өйдө турат. Экинчи рекет деле биринчи рекеттей аткарылат, бир гана "аль ихрам такбири" менен "истифтах дуасы" окулбайт.

Экинчи сажданы бүтүргөн соң "ташаххуд" окуш үчүн « жогоруда баяндалган ыкмада» отуруп калат.


Оң колдун сөөмөйүн Кыбыла тарапка сунуп, бир аз кыймылдатып, Аллахка дуба менен кайрылат, ортон менен бармагын шакекчедей бириктирет.

"Ташаххуд" сөздөрүн (аттахият) айтат жана андан соң "Ибрахимий салаватты" окуйт: Ат-тахийяту ли Лляхи ва-с-саяяату ва-т-тайийбату . Ас-саяяму'aley-ка аййуха н-набиййу , Ва рахмату Ллахи ва баракяту-ху , Ас-саяяму 'aley-на ва 'аля 'ибади Лляхи с-салихина , Ашхаду ан ля иляха илля Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан 'абду-ху ва расулю-ху.

Аллахумма салли аля Мухаммад,уа аля али Мухаммад , кама саллайта аля Ибрахима уа аля али Ибрахима , иннакя хамидун мажид , Аллахумма барик аля Мухаммад уа аля али Мухаммад , кама баракта аля Ибрахима уа аля али Ибрахима , иннакя хамидун мажид.

Андан соң Аллахтан төрт балээден коргоону тилеп кайрылат: Оо, Аллах мен Сенден тозок азабынан, кабыр азабынан, жашоо жана өлүмдөгү азгырыктардан жана Дажжалдын азгыруусунан сактооңду сураймын" (Аллахума инни аузубика мин азаби жаханнам, уа мин азабиль-кабр, уа мин фитнатиль-махья уаль-мамат, уа мин шарри фитнатиль-масихи дажжал). Жана каалаган дуа менен кайрылса болот, бирок пайгамбардан келген дуалар менен кайрылганы абзел. Андан соң: "Оо, Аллах, Сени эскерүүгө, Сага шүгүр кылууга жана татыктуу түрдө Сага ибадат кылганга мага жардам бер" (Аллохума, аин-ни аля зикри-кя, ва шукри-кя ва хусни ибадати-кя) - деп айтат.

Андан кийин колдорун эки жакка кыймылдатпай, ийиндерин бурбастан, башын өйдө-ылдый кылбай түз буруп, эки тарапка башы менен гана "Ас-саяяму алейкум Уа рахматуЛлахи" деп салам берет.



10

Даярдаган: Шариат илимдеринин доктору, шейх Хейсам Сархан, Пайгамбардын мечитинде мугалим, жана "Сүннөт" mahadusunnah.com институтун жетекчиси.

Басылмага, жайылтууга, таркатууга укуктар ачык.  
 Башка тилге которуу үчүн: sarhaan.com же кодду сканерле!

